

Ак-Чий Айыл өкмөтү

2012-ЖЫЛЫГА КАРАТА БЮДЖЕТТИН БОЛЖОЛДУУ АТКАРЫЛЫШЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТ

13 618,023 сом (ТРАНСФЕРТТЕРДИ ЭСКЕ АЛГАНДА)

Эмне үчүн айыл өкмөттүн ар бир тургуну бюджет жөнүндө билүүгө тийиш?

Бюджет бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан жүргүзүлгөн эң маанилүү документ болуп саналат. Бул иштин финансылык планы. Ал абдан натыйжалуу болушу үчүн, жарандар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын расмий адамдары бюджет кантип кабыл алынат жана аткарылаарын түшүнүүгө тийиш. Себеби, бюджетти түзүүдө дайыма ресурстардын чектелгендиги келип чыгат. Бул болсо финансылоонун артыкчылыктарын тандоо зарылдыгын билдирет. Ошондуктан бюджет - жөн гана финансылык план эмес, бул муктаждыктардын чектелбегендигиндеги ресурстар чектелгендик принципине негизделген артыкчылыктарды чагылдыруучу план. Эгер өзүңдүн бюджетин жөнүндө баарын билсең, акчаны кай жакка сарптоо жөнүндө чечимди кабыл аласың. Андыктан бюджет – бул салык төлөөчүлөрдүн акчасы, башкача айтканда бардык жарандардын, ошондуктан ар бир адам тандоого катыша алышат. Ошондуктан өзүңөрдүн бюджет жөнүндө билүү - өзүңдүн айыл өкмөтүнүн проблемаларын чечүүнүн биринчи кадамы дегендикти билдирет.

АЙЫЛ ӨКМӨТҮ ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ


Айыл Өкмөттүн калкы болжолдуу түрдө 3 645 кишини түзөт. Айыл Өкмөттүн муниципалдык менчигине 13 кыймылсыз мүлк жана инфраструктура объектилери бар. Муниципалдык менчиктин курамына атуулдардын жашоосуна керектуу төмөнкүдөй объектилер кирет: мектептер, бала-бакчалар, административдик имараттар, жолдор, коммуникациялар жана башкалар.

2012-ЖЫЛДЫН КИРЕШЕ БӨЛҮГҮНҮН АТКАРЫЛЫШЫ

Мыйзамдарга ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттеринин кирешелери төмөнкүлөрдөн турат:

- 2012-каржы жылына карата республикалык бюджет тууралуу мыйзамдын негизинде бекитилген өлчөмдүрдүн негизиндеги жалпы мамлекеттик салыктардын бөлүштүрүү;
- Жергиликтүү салыктар жана жыйымдар;
- Салык эмес төлөмдөр;
- Категориалдык гранттар;
- Тендештирүүчү гранттар;
- Стимулдаштыруу гранттар;
- Республикалык бюджеттен берилген каражаттар.

Ак-Чий айыл өкмөтүнүн 2012-жылга карата бюджеттин аткаруусуна көңүл бурсак, 2012-жылы салыктык жана салыктык эмес каражаттардын жалпы өлчөмү айыл өкмөтү боюнча **1 563 823 сомду** түздү, анын ичинде жалпы мамлекеттик салыктар **2 031,700 сомду**, жергиликтүү салыктар **1 045,623 сомду**, салыктык эмес каражаттар **382,587 сомду**, категориалдык грант **9 763 600 сом**, тендештирүү грант **828 600 сом**, стимул берүүчү грант **1 462 000 сом** жана республикалык бюджеттен болгон башка трансферттер (электр энергия жана до и после родовойго берилген каражаттар) **851,500 сом** аткарылды.



Өзүнүздөр байкагандай Айыл өкмөтүнүн бюджетинин негизин түзүүчү эн маанилүү салык түрлөрү болуп жер салыгы болуп саналат. Жер салыгынан түшкөн кирешелер **842 730 сом**, мүлккө болгон салык – **202 893 сом**ду жана ФПС жерлерин арендага берүүдөн түшкөн кирешелер – **308 119 сом** түздү. Андан тышкары, биздин

бюджет өзүн, өзү толук камсыздай албагандыктан республикалык бюджеттен трансферттерди алабыз. Трансферттер максаттуу болгондуктан аларды биз максатталган чыгашалардан башка эч жака жумшай албайбыз. Ошондо биздин жергиликтүү бюджеттин өзүнүн кирешеси **1 563 823 сом**ду гана түзөт, ал эми республикалык бюджеттен түшкөн трасферттерди жана башка каражаттар **12 054 200 сом**ду түзөт. Ошондо жергиликтүү бюджеттин жалпы кирешеси **13 618 023 сом**ду түзөт.

2012-ЖЫЛДЫН ЧЫГАША БӨЛҮГҮНҮН АТКАРЫЛЫШЫ – 13 618 023 МИН СОМ

Чыгашалар негизинен төмнкү сфераларга багытталган: билим берүү – **11 105 258 сом** (жалпы чыгашалардын 81 %), жергиликтүү башкаруу органдарын тейлөө – **1 984 943 сом** (жалпы чыгашалардын 17%), коомдук тартип – **5,000 сом**, социалдык камсыздоо – **25 600 сом**, турак жай чарбасына – **50,000 сом**, маданият жана спорт – **297 722 сом** (жалпы чыгашалардын 2%) жана башка кызматтарга **22 000 сом**ду түздү. Эми ушул сарпталган чыгашаларды жакындан карап королу.



МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТТАР – 1 984 943 СӨМ

2012-жылдын бюджетинен башкаруу органдарын каржылоого **1 984,943 сом** сарпталды:

Эмгек акы фондусу **1 159 338 сом**, социалдык фондго чегерүүлөр **169 700 сом**, кызматтык женил автотранспортту колдонууга **166 700 мин сом**, кызмат сапарларга кеткен чыгымдар **77 540 сомду**, эл. энергия үчүн акы төлөө **35 000 сом**, байланыш менен тейлөө кызматына **21 958 сом**, коммуналдык кызматтарга **10 000 сом**, ар кандай жабдуу алуу үчүн **25 000 сом**, **20 000 сомго** айыл өкмөттүн имаратын ондоого жумшалды. Андан тышкары айыл өкмөтүнүн кызматкерлерине керектүү күнүмдүк чыгымдарга (кагаз, калемсап, компьютерлерди ондотуу, картидждерди толтуруу, жана башка күнүмдүк чыгымдар, ФАПтын штaketниги, почтанын эшиги...) **299 707 сом** сарпталды.

КООМДУК ТАРТИП – 5 000 СӨМ

Ак-Чий айыл өкмтү коомдук тартипти сактоого **5 000 мин сом** сарпталган. Бул акча каражат учатковийдын кабинетин ондоп түзөөгө **5 000 сом** сарпталды

БИЛИМ БЕРҮҮ – 11 105,258 СӨМ

Ак-Чий айыл өкмөтүнүн билим берүү мекемелеринин курамына 3 бюджеттик мекеме, анын ичинде 3 орто мектеп кирет. Бул мекемелердин иштешине 2012-жылда **11 105 258 сом** каражат сарпталды.

Эмгек акы фондусуна **8 190 400 сом** эсебинде каражат жумшалды, социалдык чегерүүлөр **1 385 100 сом**. Билим берүү чөйрөсүндө иштегендердин саны 98. Билим берүү чөйрөсүндө иштеген мамлекеттик жумушчулардын орточо эмгек акысы 6 965 сомду түзөт. Кызматтык сапарларга **124 100 сом**.

Тамак-ашка **441 900 сом** бөлүндү. Жылытууга таш көмүр алууга **328 000 сом** сарпталды, андан тышкары **119 200 сомго** мектептерди окуу жылына даярдоого (сырдап жана актоо) сарпталды. Электро-энергияга акы төлөө **304 300 сом**. Кеңсе жана чарбалык буюмдарды алууга **176 258 сом** сарпталды.

СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДОО – 25 600 СӨМ

«Калкка берилүүчү жеңилдиктер» статьясынын чыгымдары үчүн 25 600 сом бөлүнгөн. Бул статья боюнча Авган согушуна катышкандарга **3 000 сомдон** төлөнүп берилди. Бул статья боюнча да ден соолугу начар адамдарга, бейтапканага барганга **800 сом**. Аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө 21 800 сом.

ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОММУНАЛДЫК ЧАРБА (ТТКЧ) – 50,000 СӨМ

Бул бөлүм боюнча 2012-жылы **50.000 сом** сарпталган, бул каражат Кызыл-Кыя жана Ак-Чий айылдарынын жолдорунан жана Касыбек айылынын көпүрөсүн салууга сарпталган.

МАДАНИЯТ ЖАНА СПОРТ – 412 722 сом

2012-жылдын бюджетинде айыл өкмөттүн маданият жана спорт мекемелери үчүн, маданий жана спорт иш-чаралары өткөзүү үчүн 297 722 сом сарпталган. Маданият мекемелерине төмөндүгүлөр кирет: маданият үйү жана китепкана. Эмгек акы фондусуна жумушчу бирдиги үчүн **143 132 мин сом** бөлүнгөн, социалдык фондго чегерүүлөр **24 590 сом**, **5 100 сом** ар кандай коммуналдык кызматтарга жана **124 900 сом** 2012-жылы болуп өткөн ар кандай майрамдарды

майрамдоого жумшалган. Мисалы: Ноорус майрамы, Медицина кызматкерлеринин майрамы, Эгемендүүлүк күнү, Жениш күнү жана башка майрамдар.

Качыбек айлынын клубуна 85 000 сомго музыкальная аппаратура, 22 000 сомго ноутбук жана 8 000 сомго фотоаппарат алынып берилди.

АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО – 22 000 СӨМ

Бул статья боюнча 2012-жылы 22 000 сом жумшалды, бул каражаттар айыл өкмөтүнүн резервная ротага обмундирование алынып берилди.

НЕГИЗГИ ГРУППАЛАРГА КИРБЕГЕН ЧЫГЫМДАР 12 500 СӨМ

2012-жылы ак сакалдар сотунторуна жергиликтүү бюджеттен 8 000 сом бөлүнүп берилди. Аялдар кеңешинин төрайымына 2000 сом, айылдык кеңешинин төрагасына 2 500 сом.

ТАБЛИЦАЛАР

Керешенин аталышы	2012-жылдын аткарылышы	% менен
Жалпы мамлекеттик салыктар	133 715,0	1%
Жергиликтүү салыктар жана жыйымдар	1 047 521,0	8%
Салык эмес кирешелер, муниципалдык менчиктен түшкөн кирешелер менен чогуу	382 587,0	3%
Категориалдык гранттар	9 763 600,0	72%
Теңештирүү гранттар	828 600,0	6%
Стимул беруучу гранттар	1 462 000,0	11%
Жалпы киреше	13 618 023,0	100%

Керешенин аталышы	2012-жылдын аткарылышы	% менен
Жалпы мамлекеттик салыктар	133 715,0	1%
Жергиликтүү салыктар жана жыйымдар	1 047 521,0	8%
Салык эмес кирешелер, муниципалдык менчиктен түшкөн кирешелер менен чогуу	382 587,0	3%
Категориалдык гранттар	9 763 600,0	72%
Теңештирүү гранттар	828 600,0	6%
Стимул беруучу гранттар	1 462 000,0	11%
Жалпы киреше	13 618 023,0	100%

Керешенин аталышы	2012-жылдын аткарылышы	% менен
Жалпы мамлекеттик салыктар	133 715,0	1%
Жергиликтүү салыктар жана жыйымдар	1 047 521,0	8%
Салык эмес кирешелер, муниципалдык менчиктен түшкөн кирешелер менен чогуу	382 587,0	3%
Категориалдык гранттар	9 763 600,0	72%
Теңештирүү гранттар	828 600,0	6%
Стимул беруучу гранттар	1 462 000,0	11%
Жалпы киреше	13 618 023,0	100%

Чыгашанын аткарылышы	2012-жылдын аткарылышы	% менен
Мамлекеттик кызматтар	1 984 943,0	14,58%
Билим берүү	11 105 258,0	81,55%
Коомдук тартип	5 000,0	0,04%
Социалдык камсыздоо	25 600,0	0,19%
Туракжай чарбасы	50 000,0	0,37%
Айлана чөйрөнү коргоо	22 000,0	0,16%
Маданият жана спорт	412 722,0	3,03%
Башка кызматтар	12 500,0	0,09%
Жалпы чыгашалар	13 618 023,0	100,00%

Чыгашанын аткарылышы	2012-жылдын аткарылышы	% менен
Мамлекеттик кызматтар	1 984 943,0	14,58%
Билим берүү	11 105 258,0	81,55%
Коомдук тартип	5 000,0	0,04%
Социалдык камсыздоо	25 600,0	0,19%
Туракжай чарбасы	50 000,0	0,37%
Айлана чөйрөнү коргоо	22 000,0	0,16%
Маданият жана спорт	412 722,0	3,03%
Башка кызматтар	12 500,0	0,09%
Жалпы чыгашалар	13 618 023,0	100,00%

Чыгашанын аткарылышы	2012-жылдын аткарылышы	% менен
Мамлекеттик кызматтар	1 984 943,0	14,58%
Билим берүү	11 105 258,0	81,55%
Коомдук тартип	5 000,0	0,04%
Социалдык камсыздоо	25 600,0	0,19%
Туракжай чарбасы	50 000,0	0,37%
Айлана чөйрөнү коргоо	22 000,0	0,16%
Маданият жана спорт	412 722,0	3,03%
Башка кызматтар	12 500,0	0,09%
Жалпы чыгашалар	13 618 023,0	100,00%